

**«Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө»
конституциялык Мыйзамга ылайык жеке же юридикалык
жактардын Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна
кайрылуусунун
(өтүнүчүнүн)**

БОЛЖОЛДУУ ҮЛГҮСҮ

**Кыргыз Республикасынын
Конституциялык соту**

Кайрылуучу тарап: Ф.А.А. (толугу менен) _____
Дареги: _____
Телефон: _____

Кайрылуучу тараптын өкүлү: Ф.А.А. (толугу менен) _____
ишеним кат № _____
Дареги: _____
Телефон: _____

Жоопкер-тарап: Ченемдик укуктук актыга кол
койгон же аны чыгарган
мамлекеттик органдын,
кызмат адамынын аталышы
Дареги: _____

**мыйзамдын же башка ченемдик укуктук актынын (так аталышы,
айрым жоболору талашылган учурда беренеси, бөлүгү, пункту,
пунктчасы, абзацы милдеттүү көрсөтүлөт) Кыргыз Республикасынын
Конституциясынын (беренесине, бөлүгүнө, пунктуна, пунктчасына,
абзацына) конституциялуу эмес жана карама-каршы келет деп таануу
жөнүндө**

Ө Т Ү Н Ү Ч

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна бул өтүнүч менен кайрылуунун негизи болуп, Кыргыз Республикасынын Конституциясына (абзацы, пунктчасы, пункту, беренеси көрсөтүлөт) мыйзам жана башка ченемдик укуктук акт толугу менен, же мыйзамдын же башка ченемдик

укуктук актынын ченеминин (ченемдеринин) айрым бөлүгүнүн ылайык келүүсү жөнүндөгү маселеде күмөндүүлүктүн пайда болуусу эсептелет.

Кайрылуунун предмети болуп *(талашылып жаткан ченемдик актынын так аталышы, номери, кабыл алынган күнү, жарыяланган булагы жана башка реквизиттери)* саналат.

Бул күмөндүүлүктүн пайда болуусу төмөнкү жагдайлардын натыйжасында келип чыкты *(фактыларды, аларды тастыктоочу далилдерге милдеттүү шилтеме келтирүү менен кеңири чагылдыруу)*.

Арыз берүүчүнүн көз карашы жана Конституциянын тиешелүү ченемдерине шилтеме келтирүү менен анын укуктук негиздемеси *(келтирилген жагдайлардын Конституция тарабынан таанылган адамдын жана жарандын укугун жана эркиндигин бузуу менен байланышын, талашылып жаткан ченемдик укуктук актынын Конституциянын конкреттүү ченемдерине каршы келүүсүн көрсөтүү)*.

Арыз берүүчүнүн талабы (мыйзамдын жана башка ченемдик укуктук актынын (так аталышы, айрым жоболору талашылган учурда - абзацы, пунктчасы, пункту, бөлүгү, беренеси милдеттүү көрсөтүлөт) **Кыргыз Республикасынын Конституциясына** (абзацына, пунктчасына, пунктуна, бөлүгүнө, беренесине) **конституциялуу эместигин же карама-каршы келгендигин таануу жөнүндө**).

Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 97-беренесинин 3-бөлүгү, «Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 19-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктун, 21- беренесин жетекчиликке алып,

Ө т ү н ө м:

Кыргыз Республикасынын Конституциясына *(абзацына, пунктчасына, пунктуна, бөлүгүнө, беренесине)* **мыйзамдын жана башка ченемдик укуктук актынын** *(айрым жоболорду талашып жаткан учурда абзацы, пунктчасы, пункту, бөлүгү, беренеси)* карама-каршы келгендигин жана конституциялуу эмес деп таанылсын.

Тиркеме:

1. 2 нускада баракта өтүнүч;
2. толугу менен же айрым бөлүгү талашылып жаткан ченемдик укуктук актынын текстинин көчүрмөсү;

3. өкүлдүн ыйгарым укуктарын ырастаган ишеним кат же башка документ *(Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунда кызыкчылыгын коргоону милдеттүү көрсөтүү менен)*;

4. тарап келтирген фактыларды ырастаган тиешелүү документтер жана материалдар;

5. зарыл болгон учурда Конституциялык соттун отурумунда чакырылуучу адамдардын тизмеси, даректи көрсөтүү менен.

Күнү

Арыз берүүчү

(Ишеним кат боюнча өкүл)

колу

Аты. Фамилиясы